

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРЛОРДУН ОТЧЕТУ.

«Береке Финанс микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун мүчөсүнө:

Пикир

Биз «Микрокредиттик компания Береке Финанс» жоопкерчилиги чектелген коомунун («Компания») 2025-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалы жөнүндө отчеттун, ошондой эле көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчеттун, капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттун жана акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттун, ошондой эле эсеп саясатынын негизги принциптерин камтыган түшүндүрмө маалыматтарын аудиттен өткөрдүк.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансылык отчеттуулук 2025-жылдын 31-декабрына карата Компаниянын финансылык абалын, ошондой эле көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн анын финансылык жыйынтыктарын жана акча каражаттарынын кыймылын Кыргыз Республикасынын Улуттук Банки тарабынан белгиленген талаптарга жана колдонулуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык бардык олуттуу аспектилерин боюнча так жана ишенимдүү чагылдырат.

Пикирдин негизи

Биз аудитти аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүздүк. Бул стандарттарга ылайык биздин жоопкерчиликтер ушул корутундунун «аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмүндө баяндалган. Биз кыргыз республикасынын мыйзамдарына жана кесиптик бухгалтерлердин эл аралык этика кодексине ылайык көз карандысызбыз жана башка этикалык талаптарды сактадык. Биз алынган аудитордук далилдер биздин пикирибиз үчүн жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейбиз.

Жетекчиликтин финансылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги

Жетекчилик финансылык отчеттуулукту кыргыз республикасынын улуттук банкынын талаптарына жана колдонулуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык даярдоо жана ишенимдүү чагылдыруу үчүн жоопкерчилик тартат.

Мындан тышкары, жетекчилик финансылык отчеттуулукта олуттуу бурмалоолор болбошу үчүн зарыл болгон ички контролдук системаны түзүү жана жүргүзүү үчүн жооп берет.

Финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик уюмдун ишмердүүлүгүн улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоого жана зарыл болгон учурда тиешелүү маалыматтарды ачып көрсөтүүгө милдеттүү.

Аудитордун финансылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги

Биздин максаттарыбыз финансылык отчетто алдамчылыктан же катачылыктан улам олуттуу бурмалоолордун жоктугуна акылга сыярлык кепилдик алуу жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутунду чыгаруу болуп саналат. Акылга сыярлык кепилдик – бул кепилдиктин жогорку даражасы, бирок Аудиттин Эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмалоо бар болгон учурда аны дайыма аныктай тургандыгына кепилдик боло албайт.

Бурмалоолор алдамчылыктан же катачылыктан келип чыгышы мүмкүн жана эгерде алар жекече же жалпысынан бул финансылык отчеттун негизинде кабыл алынган колдонуучулардын экономикалык чечимдерине таасир этет деп күтүлсө, олуттуу деп эсептелет.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудитте биз профессионалдуу ой жүгүртүүбүздү колдонобуз жана аудиттин жүрүшүндө кесиптик скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү жасайбыз:

алдамчылыктан же катачылыктан улам финансылык отчеттуулуктун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо; бул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук процедураларды иштеп чыгуу жана аткаруу; биздин пикирибиздин негизин камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу аудитордук далилдерди алуу.

• алдамчылыктын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдиги катадан келип чыккан олуттуу бурмалоолорду аныктабоо тобокелдигине караганда көбүрөөк, анткени алдамчылыкка жашыруун макулдашуу, жасалмалоо, атайылап кетирүү, бурмалоо же ички контролду жокко чыгаруу камтышы мүмкүн;

- Компаниянын ички контролдук системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдирүү максатында эмес, жагдайга ылайыктуу аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудитке тиешелүү ички контролдук системасы жөнүндө түшүнүк алууга;
 - Колдонулган эсеп саясатынын максатка ылайыктуулугун жана жетекчилик тарабынан даярдалган бухгалтердик эсептик баалардын жана ага байланыштуу ачыктоолордун негиздүүлүгүн баалоо;
 - Жетекчиликтин бухгалтердик эсептин үзгүлтүксүз иштешинин негиздерин колдонуунун максатка ылайыктуулугу жана алынган аудитордук далилдердин негизинде Компаниянын үзгүлтүксүз иштешин улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздиктин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгаруу. Эгерде биз олуттуу белгисиздик бар деген тыянакка келсек, анда биз аудитордук отчетубузда финансылык отчеттордогу тиешелүү ачылыштарга көңүл бурушубуз керек же, эгерде бул ачылыштар адекваттуу эмес болсо, биздин пикирибизди өзгөртүшүбүз керек.
- Биздин корутундулар аудитордук корутунду даярдалган күнгө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын үзгүлтүксүз ишин уланта албай калышына алып келиши мүмкүн;
- Финансылык отчеттуулуктун жалпы презентациясын, алардын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде ачыкка чыгарууну, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун алардын негизги операцияларын жана окуяларын адиеттүү чагылдырууга жетише тургандай кылып көрсөтүүсүн баалоо.

Биз башкарууга жооптуу адамдар менен байланышып, аларга аудиттин пландаштырылган көлөмүн жана убактысын, ошондой эле аудиттин олуттуу жыйынтыктарын, анын ичинде биз аудит учурунда аныктаган ички контролдун олуттуу кемчиликтерин билдиребиз.

Директор
ЖЧК «АУДИТ МАКСАТ»
ИРН№ 03012201110210



ЭСЕНОВ К.

Handwritten signature in blue ink.

ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ
«Микрокредиттик компания Береке Финанс»

Киреше жана чыгаша жонундо отчет (мин сом)

	2024 жыл	2025 жыл
Киреше	9 529,2	11 418,8
Активдердин наркынын томондошуно резерв тузуу	(2 675,9)	(1 643,5)
МУДАРАБА жана Шарика келишими боюнча таза киреше	6 853,28	9 775,3
Кредиторлорго толوم	(2 675,9)	(1 643,5)
Башка операциялык чыгымдар	(5 033,6)	4 513,4
Административдик чыгымдар	6176,0	(790,34)
Кызматкерлердин маянасы	(1 310,6)	(1 909,2)
САЛЫКА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	(107,5)	11 585,0
КИРЕШЕ САЛЫГЫ	-	-
ТАЗА КИРЕШЕ	(107,5)	11 585,0
ЖАЛПЫ ПАЙДА/(ЗЫЯН)	(107,5)	11 585,0

Компаниянын жетекчилигинин атынан

Балтабаев М.А.



16 марта 2026 жыл
 Бишкек ш.
 Кыргыз Республикасы

Тегине